

2022-жылдын 30-Апрелине карата (аны кошо алганда)
бухгалтердик баланс боюнча
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чүй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	30-Апрель 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	30-Апрель 2021- жыл
АКТИВДЕР:			
Эсептердеги акча каражаттар жана активдер	3 722 888	2 377 642	1 794 439
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп	2 917 224	1 996 557	2 060 146
Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депо:	8 218 836	11 523 387	11 457 325
Банктарга жана башка финансылык институттарына берилген кредиттер жана аванстар	154 509	-	-
Баалуу кагаздарга болгон салымдар			
- Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	103 056	210 431	545 316
- Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	-	-	-
Кардарларга берилген кредиттер	13 359 821	13 056 606	10 926 698
Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)	(368 168)	(344 599)	(308 208)
Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен	12 991 653	12 712 007	10 618 490
Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	331 328	331 260	322 487
Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	165 857	161 984	115 333
Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	210 302	167 320	112 185
Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда	914 197	915 859	758 019
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР	29 729 850	30 396 447	27 783 740
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
ПАССИВДЕР:			
Банктардын эсептери жана депозиттери	65 343	177 045	92 234
Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери	24 544 251	25 645 589	23 347 549
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан тартылган каражаттар	50 093	66 842	99 933
Башка тартылган каражаттар	555 650	465 605	720 762
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	25 026	25 630	30
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси	21 213	25 778	17 101
Ижара боюнча милдеттенме	209 562	170 532	129 995
Башка милдеттенмелер	302 017	218 967	219 396
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	25 773 155	26 795 988	24 627 000
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 000 000	2 000 000	600 000
Кошумча төлөнгөн капитал	1	1	1
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу финансы инструменттерди кайра баалоо боюнча кам (резерв)	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	1 956 694	1 600 458	2 556 739
ЖАЛПЫ КАПИТАЛ	3 956 695	3 600 459	3 156 740
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	29 729 850	30 396 447	27 783 740

Маалымат:

Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган жөнгө салуу камдар (резервдер) (КРУБ талаптарына ылайык)	(451 779)	(394 183)	(394 176)
КРУБ талаптарына ылайык башка финансылык активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)	(10 837)	(285)	(2 303)
КРУБ талаптарына ылайык башка активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)	(217 721)	(218 695)	(194 393)
Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	1 756 617	1 415 566	2 377 926

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

Шевки Сарылар

Зульфия Джакипова

2022-жылдын 30-Апрелине карата (аны кошо алганда)
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	30-Апрель 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	30-Апрель 2021- жыл
Пайыздык киреше	514 791	1 372 971	401 984
Пайыздык чыгаша	(107 248)	(324 922)	(103 999)
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГОТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	407 543	1 048 049	297 985
Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан (чыгымдар) / чыгымдарды калыбына келтирүү	(23 468)	(10 666)	6 131
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	384 075	1 037 383	304 116
Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда	348 721	355 156	95 610
Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн коммиссиондук кирешелер	330 554	738 805	203 047
Коммиссиондук чыгашалар	(181 290)	(385 986)	(118 589)
Башка кирешелер	2 291	61 815	3 290
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	500 276	769 790	183 358
ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР	884 351	1 807 173	487 474
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР	(458 590)	(1 224 881)	(397 529)
ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	425 761	582 292	89 945
Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(31 864)	(3 810)	(8 930)
ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	393 897	578 482	81 015
Пайда салыгына кеткен чыгашалар	(37 661)	(59 649)	(5 901)
ТАЗА ПАЙДА	356 236	518 833	75 114
<i>Пайдага же чыгымга кайра классификацияланышы мүмкүн болгон статьялар</i>			
Адилет нарк боюнча кайрадан баалануучу резервдин өзгөрүүсү (Башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу инвестициялар)			
Учурдагы мезгилдеги чыгымдар	-	(217)	(217)
Пайдада жана чыгымда таанылган күтүлүүчү кредиттик чыгымдарынын резервдеринин калыбына келтирилүүсү	-	(101)	(101)
ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	356 236	518 515	74 796
<i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>	<i>178</i>	<i>259</i>	<i>38</i>

Маалымат:

Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык таза пайда

341 051

449 201

11 562

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер



Шевки Сарылар

Зульфия Джакипова

**2022-жылдын 30-Апрелине карата (аны кошо алганда)
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Бекитилген көрсөткүч	Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	14,1%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	5,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	15,2%
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12% кем эмес	15,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	6% кем эмес	13,3%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	4,5% кем эмес	13,3%
Лeverаж (K2.4)	8% кем эмес	12,8%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	47,0%
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	10% жогору эмес	-
"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	10% жогору эмес	-
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	25% кем эмес	15,5%
Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	Колдонулбайт	Колдонулбайт

Башкы Менеджер



Башкы Бухгалтер

Шевки Сарыпар

Зульфия Джакипова